

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2020-жылдын 31-август айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2019
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 465 260	1 432 733	1 368 813
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	3 299 347	2 592 079	2 241 427
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	5 473 710	7 936 066	4 221 275
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(9 416)	(8 377)	(8 357)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	5 464 294	7 927 689	4 212 917
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	5 319 782	3 353 150	4 873 980
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	50 598	50 362
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	215 757	173 295	169 308
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(9 806)	(7 671)	(7 568)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	205 951	165 623	161 740
Кардарларга берилген кредиттер	13 689 740	13 786 269	13 890 020
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 322 813)	(1 083 679)	(1 113 958)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	12 366 927	12 702 590	12 776 062
Негизги каражаттар	804 199	688 562	706 160
Материалдык эмес активдер	211 122	194 333	195 048
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	147 208	130 958	130 653
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	269 967	206 009	216 832
Башка активдер	1 260 935	1 084 942	971 269
Жыйынтыгында, активдер	30 814 993	30 529 267	27 905 264
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	443 351	506 347	396 559
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	20 352 049	21 977 974	19 046 026
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	939 233	393 862	582 244
Улуттук банктан алынган кредиттер	475 498	461 127	446 940
Башка тартылган каражаттар	1 649 725	1 331 356	1 407 159
Субординацияланган карыз	112 874	97 491	96 414
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	132 803	259 916	152 864
Төлөөгө каралган пайдадан салык	6 777	-	-
Башка милдеттенмелер	1 224 835	875 692	1 101 906
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	25 337 146	25 903 765	23 230 111
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 373 195	1 221 614	1 218 768
Номиналдан үстөк салынган капитал	38 842	34 554	34 474
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	3 786 751	3 202 894	3 195 433
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	279 059	166 441	226 478
Жыйынтыгында, капитал	5 477 847	4 625 503	4 675 153
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	30 814 993	30 529 267	27 905 264

Башкы бухгалтер

Финансылык иш башкаруучусу

Банк Башкармалыгынын Төрагасынын м.а.

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2020-жылдын 31-август айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.08.2020	31.08.2019
Пайыздык кирешелер	1 436 038	1 321 266
Пайыздык чыгашалар	(542 654)	(435 057)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	893 384	886 210
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(20 411)	(180 065)
Таза пайыздык кирешелер	872 974	706 145
Алынган комиссиялык төлөмдөр	223 300	245 150
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(129 070)	(118 499)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	229 804	106 945
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	3 677
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	26 185	35 428
Башка кирешелер	24 240	20 300
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(29 407)	(8 867)
Пайыздык эмес таза кирешелер	345 052	284 134
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	1 218 025	990 278
Операциялык чыгашалар	(906 401)	(804 264)
Операциялык иштен түшкөн пайда	311 624	186 014
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	311 624	186 014
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(32 565)	(19 573)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	279 059	166 441
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	279 059	166 441

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасынын м.а.

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2020-жылдын 31-август айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	10,6%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0,0%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,6%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	9,3%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	28,7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 6%	25,8%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 4,5%	25,8%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 8%	16,1%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	69,9%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	28,7%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасынын м.а.



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 августа 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2019
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 465 260	1 432 733	1 368 813
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	3 299 347	2 592 079	2 241 427
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	5 473 710	7 936 066	4 221 275
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(9 416)	(8 377)	(8 357)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	5 464 294	7 927 689	4 212 917
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 319 782	3 353 150	4 873 980
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	50 598	50 362
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	215 757	173 295	169 308
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(9 806)	(7 671)	(7 568)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	205 951	165 623	161 740
Кредиты, выданные клиентам	13 689 740	13 786 269	13 890 020
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(1 322 813)	(1 083 679)	(1 113 958)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	12 366 927	12 702 590	12 776 062
Основные средства	804 199	688 562	706 160
Нематериальные активы	211 122	194 333	195 048
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	147 208	130 958	130 653
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	269 967	206 009	216 832
Прочие активы	1 260 935	1 084 942	971 269
Итого активы	30 814 993	30 529 267	27 905 264
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	443 351	506 347	396 559
Счета и депозиты клиентов	20 352 049	21 977 974	19 046 026
Счета и кредиты органов Правительства КР и местных органов власти	939 233	393 862	582 244
Кредиты, полученные от НБКР	475 498	461 127	446 940
Прочие привлеченные средства	1 649 725	1 331 356	1 407 159
Субординированный долг	112 874	97 491	96 414
Облигации, выпущенные банком	132 803	259 916	152 864
Налог на прибыль к оплате	6 777	-	-
Прочие обязательства	1 224 835	875 692	1 101 906
Итого обязательства	25 337 146	25 903 765	23 230 111
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 373 195	1 221 614	1 218 768
Капитал, внесенный сверх номинала	38 842	34 554	34 474
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	3 786 751	3 202 894	3 195 433
Прибыль текущего года	279 059	166 441	226 478
Итого капитал	5 477 847	4 625 503	4 675 153
Итого обязательства и капитал	30 814 993	30 529 267	27 905 264

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 августа 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.08.2020	31.08.2019
Процентные доходы	1 436 038	1 321 266
Процентные расходы	(542 654)	(435 057)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	893 384	886 210
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	(20 411)	(180 065)
Чистые процентные доходы	872 974	706 145
Комиссии полученные	223 300	245 150
Комиссии уплаченные	(129 070)	(118 499)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	229 804	106 945
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	3 677
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	26 185	35 428
Прочие доходы	24 240	20 300
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(29 407)	(8 867)
Чистые непроцентные доходы	345 052	284 134
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	1 218 025	990 278
Операционные расходы	(906 401)	(804 264)
Прибыль от операционной деятельности	311 624	186 014
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	311 624	186 014
Расходы по налогу на прибыль	(32 565)	(19 573)
Чистая прибыль (убыток) за период	279 059	166 441
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	279 059	166 441

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев

Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 31 августа 2020 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	10,6%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0,0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	2,6%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	9,3%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12%	28,7%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 6%	25,8%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 4.5%	25,8%
Лeverаж (K2.4)	не менее 8%	16,1%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	69,9%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 20%	28,7%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев